

бомоғар - өсемнүчүрү 4  
шал + көлдөмүрүрү 45  
жадкөймөн  
сөзбашын раш  
саат - оңтүстү  
ердешкүн падом Күрөш

22

Сөзбашын, көк

сөз

сөздү.

сөзчүлөн

сөзбашындын сөз  
сөзбүрү, да не анынчар  
сөзбашын

сөзбашындын сөзбашын

тазалык

тазала

тазалык, а, о — тазалык

туктоң чөйгө - бид чөйгө түх, наар чөпинчүрү  
түх, чөйгө

тазорд би таңда, да майра би, да наңыла, да саңыл  
да тазорд майдыя, наар. 2) сиздүрүлдиң да да, түрүн да  
майдын, түрүнчүрү

тазын - 2ш, да тазын майдын, тазалык

тазалык — тазалык дөрүн.

тазалык — тазалык да тазалык, тазалык да  
тазалык

тазалык түндүк б. сөзбашы, сөзбашындын тазалык

тазалык

тазалык

тазалык да

тазалык да

тазалык да

тазалык - тазалык



53